

## КОМИССИЯНЫН ИШКЕ АШЫРУУ ЖӨНҮНДӨГҮ ЖОБО (ЕБ) 2020/464

2020-жылдын 26-мартындагы

Европа Биримдигинин 2018/848-жобосу (ЕБ) колдонуу үчүн айрым эрежелерди белгилөө  
Парламенттин жана Кеңештин конвертациялоо, органикалык продукцияларды өндүрүү жана мүчө мамлекеттер тарабынан  
берилүүчү маалымат максатында мезгилдерди ретроактивдүү таануу үчүн зарыл болгон документтерге карата

## (ЕЭАга тиешелүү текст)

Европа комиссиясы,

Европа Биримдигинин иштеши жөнүндө келишимди эске алуу менен,

Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2018-жылдын 30-майындагы органикалык продукцияларды өндүрүү жана маркировкалоо боюнча (ЕБ)  
2018/848 жобосун жана Кеңештин (ЕБ) № 834/2007 ( 1 ) жобосун жокко чыгарууну эске алуу менен, жана атап айтканда,  
10(6)-берене, 14(3)-берене, 15(3)-берене, 16(3)-берене, 17(3)-берене жана анын 26(7)(d)-беренеси,

Ал эми:

- (1) 2018/848-жобонун (ЕБ) III бөлүмү органикалык продукцияларды өндүрүүнүн жалпы эрежелерин белгилейт, ал эми өндүрүштүн деталдуу эрежелери ошол Жобонун II тиркемесинде баяндалган. Бул Жобону ишке ашыруу үчүн шайкеш келтирилген шарттарды камсыз кылуу максатында, кошумча эрежелер белгилениши керек.
- (2) Органикалык өндүрүш ыкмасына өтүү колдонулуп жаткан бардык каражаттарды адаптациялоонун белгилүү бир мезгилдерин талап кылат. Талап кылынган өтүү мезгили балырларды же аквакультура жаныбарларын өстүрүүчү фермер же оператор бул иш-аракет жөнүндө компетенттүү органдарга билдиргенден кийин эң эрте башталат. Өзгөчө кырдаал катары жана белгилүү бир шарттарда, мурунку мезгил өтүү мезгилинин бир бөлүгү катары ретроактивдүү түрдө таанылышы мүмкүн. Мурунку мезгилди ретроактивдүү түрдө таануу максатында компетенттүү органдарга берилүүчү документтер көрсөтүлүшү керек.
- (3) Органикалык мал чарбачылыгында түргө мүнөздүү муктаждыктарды эске алуу менен жаныбарлардын жыргалчылыгынын жогорку деңгээлин сактоону камсыз кылуу максатында, малдын жыштыгын, имараттын ичиндеги жана сырткы аянттары үчүн минималдуу беттерди жана алардын мүнөздөмөлөрүн, ошондой эле бодо мал, кой, бекон, жылкы, моюн, чочко, үй канаттуулары жана коёндор үчүн имараттар жана ачык асман алдындагы аянттар үчүн техникалык талаптарды жана мүнөздөмөлөрдү аныктоо зарыл. Мындан тышкары, эмчек эмизген жаныбарлар үчүн, айрыкча эне сүтү менен азыктандыруунун минималдуу мөөнөттөрү да белгилениши керек.
- (4) Органикалык аквакультура өндүрүшүндө түргө мүнөздүү муктаждыктарды эске алуу менен жаныбарлардын жыргалчылыгынын жогорку деңгээлин сактоону камсыз кылуу максатында, ошондой эле ар бир түргө же түрлөрдүн тобуна карата малдын жыштыгы жана аквакультура жаныбарлары үчүн өндүрүш системалары менен кармоо системаларынын мүнөздөмөлөрү боюнча эрежелерди белгилөө зарыл.
- (5) Кайра иштетилген органикалык продукциялар органикалык өндүрүштүн бардык этаптарында продукциянын органикалык мүнөздөмөлөрү жана сапаттары сакталышы кепилдеген кайра иштетүү ыкмаларын колдонуу менен өндүрүлүшү керек. Органикалык өндүрүштө азык-түлүк продукцияларын кайра иштетүүдө колдонулган ыкмалардын көптүгүн эске алганда, уруксат берилген бардык ыкмалардын толук тизмесин түзүү мүмкүн эмес. Ошондуктан, жалпы эреже катары, 2018/848 (ЕБ) Жобосунда белгиленген принциптерге жана тиешелүү өндүрүш эрежелерине жооп берген ыкмалар органикалык өндүрүштө азык-түлүк продукцияларын кайра иштетүүдө уруксат берилген деп эсептелиши керек.
- (6) Бирок, белгилүү бир органикалык азык-түлүк продуктуларын кайра иштетүүдө колдонулган айрым ыкмалар боюнча мүчө мамлекеттердин пикирлери белгилүү бир продукцияларды өндүрүү боюнча 2018/848-жобонун (ЕБ) принциптерине жана тиешелүү өндүрүш эрежелерине ылайык келүү ыкмасы боюнча ар башка болушу мүмкүн. Мындай учурларда, мындай ыкманы кантип баалоо жана эгерде ал принциптерге жана өндүрүш эрежелерине ылайык келери тастыкталса, Комиссия тарабынан белгилүү бир шарттарда тиешелүү болгон учурда белгилүү бир азык-түлүк продуктуларын өндүрүүгө уруксат берүү боюнча эрежелерди белгилөө зарыл.

- (7) (ЕБ) Жобонун 1(1) беренесинин (а) жана (б) пункттарында көрсөтүлгөндөй, ымыркайлар үчүн сүт аралашмасын жана андан кийинки сүт аралашмасын, ошондой эле кайра иштетилген дан азыктарын жана ымыркайлар үчүн азыктарды өндүрүү үчүн ион алмашуу жана адсорбциялык чайыр ыкмалары талап кылынышы мүмкүн. тиешелүү продукциялар үчүн же Комиссиянын 2006/125/ЕС Директивасы (3) менен жөнгө салынган продукциялар үчүн ошол Жободо жана ошол Жобонун 11 (1) беренесинин негизинде кабыл алынган актыларда белгиленген курамдык талаптарды аткаруу максатында Европа Парламентинин жана Кеңешинин № 609/2013 токтому (2). Бул категориядагы продукциялар үчүн ион алмашуу жана адсорбция ыкмаларын колдонууга уруксат берүү зарыл.
- (8) Тамак-аш азыктарын кайра иштетүүдө колдонууга уруксат берилген ыкмалар сыяктуу эле, органикалык тоютту кайра иштетүүдө жана сактоодо жоголгон касиеттерди калыбына келтирүүчү, органикалык тоютту кайра иштетүүдөгү шалаакылыктын кесепеттерин оңдогон же башкача жол менен органикалык тоют катары сатууга арналган продукциянын чыныгы мүнөзү жөнүндө адаштыруучу таасир тийгизиши мүмкүн болгон ыкмалар колдонулбашы керек.
- (9) Органикалык өндүрүштө белгилүү бир тоют азыктарын кайра иштетүүдө колдонулган ыкмалардын көптүгүн эске алганда, уруксат берилген бардык ыкмалардын толук тизмесин түзүү мүмкүн эмес. Ошондуктан, жалпы эреже катары, органикалык өндүрүштө тоют азыктарын кайра иштетүүдө (ЕБ) 2018/848 жобосунда белгиленген принциптерге жана тиешелүү өндүрүш эрежелерине жооп берген ыкмаларга уруксат берилиши керек.
- (10) Бирок, белгилүү бир органикалык тоют продуктуларын кайра иштетүүдө колдонулган айрым ыкмалар боюнча мүчө мамлекеттердин пикирлери 2018/848-жобонун (ЕБ) принциптерине жана тиешелүү өндүрүш эрежелерине ылайык келүү боюнча ар кандай болушу мүмкүн. Мындай учурларда, мындай ыкманы кантип баалоо керектиги жана эгерде ал принциптерге жана тиешелүү өндүрүш эрежелерине ылайык келери тастыкталса, Комиссия тарабынан белгилүү бир шарттарда белгилүү бир тоют продуктуларын өндүрүүгө уруксат берилиши керектиги боюнча эрежелерди белгилөө зарыл.
- (11) Органикалык өсүмдүктөрдүн көбөйүү материалы, органикалык жаныбарлар жана органикалык аквакультуранын жаш өсүмдүктөрү органикалык өндүрүштө колдонулушу керек. Органикалык операторлорго алардын бар экендиги жөнүндө маалымат табууга жардам берүү үчүн, ар бир мүчө мамлекетте органикалык жана кайра иштетүүчү өсүмдүктөрдүн көбөйүү материалын, органикалык жаныбарларды же органикалык аквакультуранын жаш өсүмдүктөрүн саткан операторлорго алардын жеткирилген азыктары жөнүндө маалыматты коомчулукка жеткиликтүү кылууга мүмкүндүк берген системалар болушу керек. Атап айтканда, алар жетиштүү көлөмдө жана акылга сыярлык мөөнөттө жеткире ала турган түрлөр жөнүндө толук маалымат коомчулукка жеткиликтүү болушу керек. Жылына бир жолу мүчө мамлекеттер Комиссияга мындай маалыматтын жалпы жыйындысын, ошондой эле жетишсиз болгон учурда берилген жеңилдиктер жөнүндө маалыматты бериши керек.
- (12) Көчөттөр органикалык жана конверсиядагы өсүмдүктөрдүн көбөйүү материалы боюнча маалымат чогултуудан жана алмашуудан алынып салынат. Ошондуктан, шайкеш келген мамилени камсыз кылуу үчүн көчөттөрдүн аныктамасын түзүү максатка ылайыктуу.
- (13) Салмагы 35 кг чейинки жаш канаттуулардын жана чочко жаныбарларынын белгилүү бир белок кошулмаларына болгон азыктык муктаждыкты канааттандыруу үчүн мүчө мамлекеттер канаттуулардын жана чочко жаныбарларынын рационунда органикалык эмес белок тоюттарын катуу шарттарда жана 2025-жылдын 31-декабрына чейин колдонууга уруксат бере алышат. Бул тиешелүү четтөөлөрдү акырындык менен жоюуну эске алуу менен жана (ЕБ) 2018/848 жобосунун 53(6)(с) беренесинин максаттары үчүн Комиссия аларды колдонууну органикалык белок тоюттарынын рыногундагы жеткиликтүүлүктүн өзгөрүшүн эске алуу менен көзөмөлдөшү керек. Бул максатта Комиссия тарабынан максаттуу сурамжылоо иштелип чыгышы керек жана мүчө мамлекеттер жыл сайын Комиссияга органикалык белок тоюттарынын жеткиликтүүлүгү жана канаттуулардын жана чочко жаныбарларынын өндүрүүчүлөрүнө органикалык эмес белок тоютун колдонууга берилген уруксаттар жөнүндө чогултулган тиешелүү маалыматты кыскача баяндаган толтурулган сурамжылоону тапшырышы керек.
- 
- (2) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2013-жылдын 12-июнундагы ымыркайлар жана жаш балдар үчүн арналган тамак-аш, атайын медициналык максаттар үчүн тамак-аш жана салмакты көзөмөлдөө үчүн толук диетаны алмаштыруу жана Кеңештин 92/52/ЕЕС директивасын, Комиссиянын 96/8/ЕС, 1999/21/ЕС, 2006/125/ЕС жана 2006/141/ЕС директиваларын жокко чыгаруу жөнүндөгү (ЕБ) № 609/2013 жобосу, Европа Парламентинин жана Кеңештин жана Комиссиянын (ЕБ) № 41/2009 жана (ЕБ) № 953/2009 директивалары (ОJ L 181, 29.6.2013, 35-бет).
- (3) Ымыркайлар жана жаш балдар үчүн кайра иштетилген дан азыктары жана балдардын тамак-ашы боюнча 2006-жылдын 5-декабрындагы Комиссиянын 2006/125/ЕС директивасы балдар (ОJ L 339, 6.12.2006, 16-бет).

- (14) Мүчө мамлекеттер ошондой эле органикалык өндүрүшкө ылайыкташтырылган тукумдарга жана штаммдарга же органикалык дан өсүмдүктөрүнө карата жеткиликтүүлүк жөнүндө ушул сыяктуу маалымат системасын түзө алышат. Органикалык эмес жаныбарларды же дан өсүмдүктөрүн колдонууга карата чектөөлөрдү акырындык менен алып салуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен, органикалык принциптерге жана максаттарга карата атайын тандалып алынган органикалык жол менен өстүрүлгөн тукумдардын жана штаммдардын жеткиликтүүлүгү жөнүндө маалыматтарды чогултуу маанилүү. Ошондуктан, мүчө мамлекеттер тарабынан Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге билдириле турган шайкеш келтирилген маалыматтардын чоо-жайын түзүү зарыл.
- (15) Кеңештин 834/2007 ( 4 ) жана Комиссиянын 889/2008 ( 5 ) токтомдоруна ылайык мал өстүрүп келген операторлор өздөрүнүн өндүрүш системаларын малдын жыштыгына, жаныбарлардын жайларынын жана ага байланыштуу жабдуулардын структуралык мүнөздөмөлөрүнө, бош орундарга жана жерди башкарууга жана жалпысынан чарбанын өндүрүштүк системасына таасир этүүчү ушул Жободо белгиленген жаңы техникалык талаптарга ылайыкташтырышы керек. Бул адаптациялар ушул Жободо белгиленген жаңы талаптарга ылайык келүү үчүн зарыл болгон кийлигишүүлөрдүн көлөмүнө жараша ар кандай убакыт аралыгын талап кылат, ошол эле учурда өндүрүштүн жүрүшүн эске алат.
- (16) Атап айтканда, малдын жыштыгы, торпоктор жана бир тууган короздор үчүн минималдуу ички жана тышкы аянттар, канаттуулар үчүн ачык асман алдындагы аянттарды максималдуу кеңейтүү, көп кабаттуу канаттуулар үчүн кыкты натыйжалуу тазалоо системасы үчүн катмарлардын максималдуу саны жана жабдуулары жөнүндөгү жоболор жаныбарларды багуучу жайларды кайра куруу жана жерди сатып алуу же (ЕС) № 834/2007 жана (ЕС) № 889/2008 жоболоруна ылайык ушул убакка чейин өндүрүп келген айрым чарбалар же өндүрүштүк бирдиктер үчүн жаныбарларды багуучу жайларды толук оңдоо сыяктуу материалдык иштерди жана инвестицияларды камтышы мүмкүн. Демек, бул чарбалар же өндүрүштүк бирдиктер үчүн жаңы талаптарга ылайык келүү үчүн зарыл болгон адаптацияларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берүү максатында 2021-жылдын 1-январынан тартып 8 жылдан ашпаган өткөөл мезгил каралышы керек.
- (17) Чочко жаныбарларына байланыштуу сырткы аянттын бетинин минималдуу пайызы катуу конструкциядан турушу керек деген талап тышкы жайларды кайра курууну жана ушул убакка чейин Эрежелерге (ЕБ) ылайык өндүрүп келген чарбаларда же өндүрүштүк бөлүмдөрдө кык чогултуу системасын өзгөртүүнү билдириши мүмкүн. № 834/2007 жана (ЕС) № 889/2008. Демек, бул чарбаларга же өндүрүштүк бирдиктерге карата 2021-жылдын 1-январынан тартып 8 жылдан ашпаган өткөөл мезгил каралышы керек, бул аларга жаныбарлардын сырткы жайларын капиталдык оңдоп-түзөө иштерин жүргүзүүгө же жаңы талаптарга ылайык жабдууларды алмаштырууга мүмкүндүк берет.
- (18) Ошондой эле верандалар менен канаттуулар үйүнүн ички бөлүгүнүн ортосундагы тешиктердин узундугу, Gallus gallustan башка канаттууларды семиртүү үчүн катуу тосмолорго коюлган талаптар жана отургучтарга жана көтөрүлгөн отургучтарга коюлган өзгөчө талаптар жаныбарлардын жайларынын бир бөлүгүн оңдоо жана ушул убакка чейин Эрежелерге (ЕС) ылайык өндүрүп келген чарбалар үчүн жаңы жабдууларды сатып алуу сыяктуу олуттуу өзгөртүүлөрдү билдириши мүмкүн. № 834/2007 жана (ЕС) № 889/2008. Демек, бул чарбаларга же өндүрүштүк бирдиктерге карата 2021-жылдын 1-январынан тартып жаныбарлардын жайларын зарыл болгон ыңгайлаштырууларды же жаңы талаптарга ылайык жабдууларды алмаштырууну жүргүзүүгө мүмкүндүк берүү үчүн 3 жылдан ашпаган өткөөл мезгил каралышы керек.
- (19) Акырында, имараттын сырткы бөлүгү бар канаттуулар үйүндөгү минималдуу ички беттердин аянттарын эсептөө ыкмасы канаттуулардын санынын тыгыздыгын бир кыйла азайтуу же ушул убакка чейин (ЕС) № 834/2007 жана (ЕС) № 889/2008 эрежелерине ылайык өндүрүп келген чарбалар үчүн имараттарды оңдоо сыяктуу адаптацияларды камтышы мүмкүн. Ошондуктан, бул чарбаларга же өндүрүштүк бирдиктерге жаңы талаптарга ылайык бизнес-пландарын же жаныбарлар үчүн жайларды зарыл болгон адаптациялоону жүргүзүүгө мүмкүндүк берүү үчүн 2021-жылдын 1-январынан тартып 3 жылдан ашпаган өткөөл мезгил каралышы керек.
- (20) Ачыктык жана юридикалык ишенимдүүлүк үчүн, бул Жобо Жобо колдонулган күндөн тартып күчүнө кириши керек. (ЕБ) 2018/848.
- (21) Ушул Жободо каралган чаралар Органикалык өндүрүштүн пикирине ылайык келет  
Комитет,

( 4 ) 2007-жылдын 28-июнундагы органикалык продукцияларды өндүрүү жана маркировкалоо жана 2092/91-жобону (ЕЕС) жокко чыгаруу жөнүндө Кеңештин (ЕС) № 834/2007 жобосу (OJ L 189, 20.7.2007, 1-бет).

( 5 ) 2008-жылдын 5-сентябрындагы № 889/2008 Комиссиянын (ЕС) Жобосу, анда органикалык өндүрүш, маркалоо жана көзөмөлдөө боюнча органикалык продукцияларды өндүрүү жана маркировкалоо боюнча Кеңештин № 834/2007 Жобосун ишке ашыруу боюнча деталдуу эрежелер белгиленген (OJ L 250, 18.09.2008, 1-бет).

УШУЛ ЖОБОНУ КАБЫЛ АЛДЫ:

## I БӨЛҮМ

### КОНВЕРСИЯ

#### 1-берене

Мурунку мезгилди ретроактивдүү таануу максатында берилүүчү документтер

1. 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 10(3) беренесинин (а) пунктунун максаттары үчүн, оператор иш-аракет жүргүзүлүп жаткан жана ал оператордун менчиги башкаруу системасына баш ийген мүчө мамлекеттин компетенттүү органдарына мурунку мезгилдин ретроактивдүү таануусу суралган жер участкатору Европа Парламентинин жана Кеңешинин (ЕБ) № 1305/2013 Жобосуна (6 ) ылайык ишке ашырылган программада аныкталган чараларга дуушар болгонун жана ал жер участкаторунда органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилгендерден башка эч кандай продукциялар же заттар колдонулбаганын тастыктаган тиешелүү компетенттүү органдардын расмий документтерин тапшырышы керек.

2. 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 10(3) беренесинин (b) пунктунун максаттары үчүн, оператор иш-аракет жүргүзүлүп жаткан жана ошол оператордун менчиги башкаруу системасына баш ийген мүчө мамлекеттин компетенттүү органдарына жер участкатору кеминде үч жыл бою 2018/848 (ЕБ) Жобосуна ылайык органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилбеген продукциялар же заттар менен иштетилбеген табигый же айыл чарба аймактары болгондугун тастыктаган төмөнкү документтерди тапшырышы керек:

- (a) ретроактивдүү таануу өтүнүчү менен камтылган ар бир жер участогун так аныктоочу карталар жана ал жер участкаторунун жалпы бети жөнүндө, ошондой эле, эгерде тиешелүү болсо, жүрүп жаткан өндүрүштүн мүнөзү жана көлөмү, ошондой эле мүмкүн болгон жерде алардын геолокациялык координаттары жөнүндө маалымат;
- (b) ретроактивдүү таануу өтүнүчү камтылган жер участогу кеминде үч жыл бою органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилбеген продукциялар же заттар менен иштетилгенин баалоо үчүн көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган тарабынан жүргүзүлгөн деталдуу тобокелдик талдоосу, атап айтканда, өтүнүч тиешелүү болгон жалпы жер бетинин өлчөмүн жана өтүнүчкө тиешелүү ар бир жер участогунда ошол мезгилде жүргүзүлгөн агрономиялык практиканы эске алуу менен;
- (c) (b) пунктунда көрсөтүлгөн деталдуу тобокелдиктерди талдоодон кийин органикалык өндүрүштө колдонууга уруксат берилбеген продукциялар жана заттар менен иштетүүнүн натыйжасында булгануу коркунучу бар деп аныкталган ар бир жер участогунан көзөмөл органы же көзөмөл органы тарабынан алынган топурактын жана/же өсүмдүктүн үлгүлөрү боюнча аккредиттелген лабораториялардын лабораториялык анализдеринин жыйынтыктары;
- (d) ретроактивдүү таануу өтүнүчү менен камтылган жер участкатору боюнча чогултулган маалыматтын ырааттуулугун текшерүү максатында операторду физикалык текшерүүдөн кийин көзөмөлдөөчү органдын же көзөмөлдөөчү органдын текшерүү отчету;
- (e) көзөмөлдөөчү орган же көзөмөлдөөчү орган тарабынан суроо-талапты баалоо үчүн зарыл деп эсептеген башка тиешелүү документтер ретроактивдүү таануу;
- (f) мурунку мезгилди конвертациялоо мезгилинин бир бөлүгү катары ретроактивдүү таануу негиздүүбү же жокпу жана тиешелүү ар бир жер участогу үчүн органикалык деп эсептелген баштапкы мезгилди, ошондой эле мезгилди ретроактивдүү таануудан пайда көргөн жер участкаторунун жалпы бетин көрсөткөн көзөмөлдөөчү органдын же көзөмөлдөөчү органдын акыркы жазуу жүзүндөгү билдирүүсү.

(6) Европа Парламентинин жана Кеңешинин 2013-жылдын 17-декабрындагы Европа айыл чарба фонду (EAFRD) тарабынан айылдык өнүгүүнү колдоо жана Кеңештин жобосун (ЕС) жокко чыгаруу жөнүндө №1305/2013 (EU) жобосу № 1698/2005 (ОЖ L 347, 20.12.2013, 487-ст.).

## II БӨЛҮМ

## МАЛ ЧАРБАСЫ

## 1-БӨЛҮМ

## Бодо мал, кой, мышык жана жылкы жаныбарлары

## 2-берене

Эне сүтү менен тамактандыруунун минималдуу мөөнөтү

Эмчек эмизүүчү жаныбарларды, айрыкча эне сүтү менен багуу үчүн 2018/848 (ЕС) Жобосунун II тиркемесинин II бөлүгүнүн 1.4.1.(g) пунктунда көрсөтүлгөн минималдуу мөөнөт төмөнкүдөй болушу

керек: (a) бодо мал жана жылкы жаныбарлары үчүн туулгандан кийин 90

күн; (b) кой жана бечера жаныбарлары үчүн туулгандан кийин 45 күн.

## 3-берене

Ички жана тышкы аянттар үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети

Ири мүйүздүү мал, кой, бечера жана жылкы жаныбарлары үчүн малдын жыштыгы жана имараттын ичиндеги жана сырткы аянттар үчүн минималдуу бет I тиркеменин I бөлүгүндө белгиленгендей болушу керек.

## 4-берене

Ички аянт үчүн минималдуу беттин мүнөздөмөлөрү жана техникалык талаптары

I тиркеменин I бөлүгүндө бодо мал, кой, бечера жана жылкы жаныбарлары үчүн белгиленген имараттын ичиндеги аянттын минималдуу бетинин кеминде жарымы бекем конструкциядан турушу керек, башкача айтканда, ал тактай же тор конструкциясынан турбашы керек.

## 2-БӨЛҮМ

## СЕРВИН ЖАНЫБАРЛАРЫ

## 5-берене

Эне сүтү менен тамактандыруунун минималдуу мөөнөтү

2018/848 (ЕС) Жобосунун II тиркемесинин II бөлүгүнүн 1.4.1.(g) пунктунда көрсөтүлгөн эмчек эмизген моюн жаныбарларын, мүмкүн болсо, эне сүтү менен азыктандыруунун минималдуу мөөнөтү төрөлгөндөн кийин 90 күн болушу керек.

## 6-берене

Сырткы аянттар үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети

Моюн жаныбарлары үчүн койлордун жыштыгы жана сырткы аянттар үчүн минималдуу бет I тиркеменин II бөлүгүндө белгиленгендей болушу керек.

## 7-берене

Сырткы короолорго же калемдерге коюлган мүнөздөмөлөр жана техникалык талаптар

1. Моюн жаныбарлары шарттар мүмкүндүк берген учурларда жайыт катары ачык короолордо же короолордо багылат.

2. Сырткы короолор же короолор зарыл болгон учурда ар кандай түрдөгү моюн жаныбарларын бөлүп кароого мүмкүн боло тургандай кылып курулушу керек.

3. Ар бир сырткы короо же калем эки аймакка бөлүнүшү же башка сырткы короого же калемге жанаша жайгашышы керек, ошондо ар бир аймакта же ар бир сырткы короодо же калемде техникалык тейлөө чаралары удаалаш жүргүзүлүшү мүмкүн.

#### 8-берене

Өсүмдүктөр үчүн талаптар жана корголуучу объектилердин жана ачык асман алдындагы аймактардын мүнөздөмөлөрү

Жаныбарларды көрүү жана аба ырайынын таасиринен коргоочу каражаттар, айрыкча, 1) табигый баш калкалоочу жайлар аркылуу камсыз кылынышы керек, мисалы: 1) сырткы тосмого же короого дарактардын жана бадалдардын топторун, токойлордун бөлүктөрүн же токойлордун этектерин кошуу; эгерде бул жыл бою жетиштүү деңгээлде мүмкүн болбосо, чатыры жабылган жасалма баш калкалоочу жайлар камсыз кылынышы керек.

2. Моюн жаныбарлары үчүн сырткы короолор же короолор жаныбарлардын мүйүздөрүнөн баркытты сыйрып алууга мүмкүндүк берүүчү шарттар менен жабдылууга же өсүмдүктөр менен жабылууга тийиш.

Кош бойлуулуктун акыркы стадиясында жана төрөлгөндөн эки жумадан кийин, ургаачы моюн жаныбарлары музоолорун жашырууга мүмкүндүк берген өсүмдүктөр менен капталган жерлерге кире алышы керек.

4. Сырткы короолордун же короолордун айланасындагы тосмолор жаныбарлар качып кете албагыдай кылып курулушу керек.

### 3-БӨЛҮМ

#### ЧОЧКО ЖАНЫБАРЛАРЫ

#### 9-берене

Эне сүтү менен тамактандыруунун минималдуу мөөнөтү

2018/848 (ЕС) Жобосунун II тиркемесинин II бөлүгүнүн 1.4.1.(g) пунктунда көрсөтүлгөн, эмчек эмизген чочко жаныбарларын, мүмкүн болсо, эне сүтү менен азыктандыруу үчүн минималдуу мөөнөт төрөлгөндөн кийин 40 күн болушу керек.

#### 10-берене

Ички жана тышкы аянттар үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети

Чочко жаныбарлары үчүн, үйдүн ичиндеги жана сырткы аянттар үчүн жыштык жана минималдуу бет I тиркеменин III бөлүгүндө белгиленгендей болушу керек.

#### 11-берене

Ички жана тышкы аянттар үчүн минималдуу беттин мүнөздөмөлөрү жана техникалык талаптары

I тиркеменин III бөлүгүндө каралган имараттын ичиндеги жана сырткы аянттын минималдуу бетинин кеминде жарымы бекем конструкциядан турушу керек, башкача айтканда, ал рамка же тор конструкциясынан турбашы керек.

#### 12-берене

Өсүмдүктөрдүн түрлөрүнө жана ачык асман алдындагы аймактардын мүнөздөмөлөрүнө коюлган талаптар

1. Ачык асман алдындагы аймактар чочко жаныбарлары үчүн жагымдуу болушу керек. Мүмкүн болгон жерде бак-дарактуу талааларга же токойлорго артыкчылык берилиши керек.

2. Ачык аба мейкиндиктери сырткы климатты, ошондой эле чочко жаныбарларынын дене температурасын жөнгө салууга мүмкүндүк берүүчү баш калкалоочу жайларга жана каражаттарга жетүүнү камсыз кылууга тийиш.

## 4-БӨЛҮМ

## КАНАТТУУЛАР

## 13-берене

## Аныктамалар

Ушул бөлүмдүн максаттары үчүн төмөнкү аныктамалар колдонулат: (а) "бордолгон

канаттуулар" эт өндүрүү үчүн арналган канаттууларды билдирет; (б) канаттуулар

короолорундагы бөлүмдөрдүн контекстиндеги "үйүр" башка канаттуулардын түрлөрү менен аралашпай, өздөрүнүн атайын имарат ичиндеги жана сырткы аянттары бар чогуу кармалган канаттуулардын тобун билдирет; (в) "бир тууган короз" эт өндүрүү

үчүн арналган жумуртка тукумундагы тооктордун эркек тоогун билдирет; (г) "пулар" эт өндүрүү үчүн арналган жана 120

күндөн кем эмес курагында союлган ургаачы Галлус галлусун билдирет.

## 14-берене

Ички жана тышкы аянттар үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети

Канаттуулар үчүн малдын жыштыгы жана имараттын ичиндеги жана сыртындагы аянттар үчүн минималдуу бет тиркеменин IV бөлүгүндө көрсөтүлүшү керек.

## 15-берене

Канаттуулар үйүнүн мүнөздөмөлөрү жана техникалык талаптары

Канаттуулар үчүн жайлар бардык канаттуулардын ачык аба мейкиндиктерине оңой жетүүсүн камсыз кылгандай курулушу керек. Бул үчүн төмөнкү эрежелер

колдонулат: (а) канаттуулар үчүн жайдын тышкы чеги ачык аба мейкиндиктерине түз жетүүгө мүмкүндүк берген чыгуу/кирүү

чуңкурларына ээ болушу керек; (б) ар бир чыгуу/кирүү чуңкуру канаттуулар үчүн

жетиштүү өлчөмдө болушу керек; (в) канаттуулар чуңкурларга эч кандай

тоскоолдуксуз жете алышы керек; (г) канаттуулар үчүн жайдын тышкы чеги менен чыгуу чуңкурларынын жалпы узундугу 100 м<sup>2</sup> аянтка кеминде 4 м болушу керек. канаттуулар үйүнүн ички аянтынын минималдуу бетинин пайдалуу аянты;

(е) жарылуучу чуңкурлар көтөрүлгөн жерлерде пандус каралышы керек.

2. Верандалары бар канаттуулар үчүн төмөнкү эрежелер колдонулат: (а) ички үйдөн

верандага чейинки жана верандадан ачык аянтка чейинки тышкы чек ара төмөнкүлөргө ээ болушу керек:

верандага же ачык асман алдындагы аянтка оңой жетүүгө мүмкүндүк берген чыгуу/кирүү үчүн ачык тешиктер;

(б) үйдүн ичиндеги имараттан верандага чейинки чуңкурлардын жалпы узундугу канаттуулар үйүнүн ички аянтынын минималдуу бетинин пайдалуу аянтынын 100 м<sup>2</sup> үчүн кеминде 2 м, ал эми верандадан ачык аба мейкиндигине чейинки чуңкурлардын жалпы узундугу канаттуулар үйүнүн ички аянтынын минималдуу бетинин пайдалуу аянтынын 100 м<sup>2</sup> үчүн кеминде 4 м болушу керек ;

(с) веранданын пайдалуу аянты I тиркеменин IV бөлүгүндө көрсөтүлгөндөй, малдын тыгыздыгын жана ички жана тышкы аянттардын минималдуу бетин эсептөө үчүн эске алынбайт. Бирок, төмөнкү шарттар аткарылса, канаттуулар үчүн арналган имараттын кошумча, чатырлуу сырткы бөлүгү, сырткы климаты жок жылууланган, I тиркеменин IV бөлүгүндө көрсөтүлгөндөй, малдын тыгыздыгын жана ички аянттардын минималдуу бетин эсептөө үчүн эске алынышы мүмкүн: ага суткасына 24 саат бою толук жетүүгө болот;

(i)

(ii) ал (EU) 2018/848 Жобосунун II тиркемесинин II бөлүгүнүн 1.6.1 жана 1.6.3 пункттарынын талаптарына жооп берет; (iii) ал ушул пункттун (а) жана

(b) пункттарындагы верандалар үчүн белгиленгендей эле чуңкурларга коюлган талаптарга жооп берет; (d) веранданын пайдалуу аянты

канаттууларды семиртүү үчүн канаттуулар короолорунун жалпы пайдалуу аянтына кирбейт.

(ЕБ) 2018/848 Жобосунун II тиркемесинин II бөлүгүнүн 1.9.4.4(m) пунктунда көрсөтүлгөн.

3. Бир нече үйүрдү багуу үчүн өзүнчө бөлүктөргө бөлүнгөн канаттуулар үчүн: (a) бөлүктөр башка үйүрлөр менен

байланышты чектөөнү жана ар кандай үйүрдөгү канаттуулардын аралашып кетпешин камсыз кылышы керек.

канаттуулар үйүндө;

(b) канаттуулар үйүрүнүн бир бөлүгүндөгү төмөнкү максималдуу өлчөмдөр колдонулат: 3000 ата-эне Gallus gallus;

(i)

(ii) 10 000 тарткыч;

(iii) 4 800 семиртүүчү үй канаттуулары Gallus gallus;

(iv) 2 500 капон;

(v) 4000 пулета; (vi) 2500

үндүк;

(vii) 2 500 каз; (viii) 3

200 эркек Пекин өрдөгү же 4 000 ургаачы Пекин өрдөгү; (ix) 3 200 эркек

Мусковия өрдөгү же 4 000 ургаачы Мусковия өрдөгү; (x) 3 200 эркек Мулард

өрдөгү же 4 000 ургаачы Мулард өрдөгү;

(xi) 5 200 гвинея тоогу;

(c) Gallus Gallustan башка семиртүүчү канаттуулар үчүн бөлүмдөр катуу тосмолор менен бөлүнүшү керек; мындай катуу тосмо канаттуулар үйүнүн ар бир бөлүмүнүн имаратынын полунан чатырына чейин толук физикалык бөлүнүүнү камсыз кылышы керек;

(d) бөлүмдөр ата-эне Gallus gallus, жумуртка тууп жаткан тооктор, жумуртка баскан тооктор, бир тууган короздор жана семиртүүчү үй канаттуулары Gallus gallus үчүн катуу тосмолор же жарым-жартылай жабык тосмолор, же торлор же торчолор менен бөлүнүшү керек.

4. Канаттуулар үчүн көп баскычтуу системалар колдонулушу мүмкүн. Көп баскычтуу системалар колдонулган учурда төмөнкү эрежелер

колдонулат: (a) көп баскычтуу системалар ата-эне Gallus gallus тооктору, жумуртка тукумундагы тооктор, келечекте жумуртка тукумундагы ...

(b) көп баскычтуу системалардын биринчи кабатты кошо алганда, пайдалуу аянты үчтөн ашпашы керек; (c) бийик кабаттар

астындагы канаттууларга кыктын түшүшүнө жол бербөө үчүн курулушу керек жана кыкты тазалоонун натыйжалуу системасы менен жабылышы керек;

(d) бардык ярустар канаттууларды оңой текшерүүгө мүмкүндүк

бериши керек; (e) көп ярустуу системалар бардык канаттуулардын ар кандай деңгээлдерге же ортоңку аймактарга эркин жана оңой жылышын камсыз

кылышы керек; (f) көп ярустуу системалар бардык канаттуулар үчүн ачык аба мейкиндиктерине бирдей мүмкүнчүлүктү камсыз кылуу үчүн курулушу керек.

Канаттуулар үчүн жайлар отургучтар же көтөрүлгөн отургучтар же экөө тең менен жабылууга тийиш. 5. канаттууларга жаш кезинен I тиркеменин IV бөлүгүндө көрсөтүлгөндөй топтун жана канаттуулардын көлөмүнө туура келген өлчөмдөрдө же пропорцияларда отургучтар же көтөрүлгөн отургучтар же экөө тең берилиши керек.

6. Көчмө канаттуулар үчүн көчмө үйлөрдү канаттуулар үчүн колдонсо болот, эгерде алар өндүрүш цикли учурунда канаттуулардын өсүмдүктөрүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында жана жок дегенде ар бир үй канаттууларынын партиясынын ортосунда үзгүлтүксүз жылдырылып турса. I тиркеменин IV бөлүгүнүн 4-9-бөлүмдөрүндө көрсөтүлгөн семиртүүчү үй канаттуулары үчүн малдын тыгыздыгы, көчмө үйдүн биринчи кабатынын бети 150 м2 ашпаган шартта, тирүү салмакка /м2 30 кг чейин көбөйтүлүшү мүмкүн.

## 16-берене

### Өсүмдүктөрдүн талаптары жана ачык асман алдындагы аймактардын мүнөздөмөлөрү

1. Канаттуулар үчүн ачык асман алдындагы аянтчалар канаттуулар үчүн жагымдуу болушу жана бардык канаттуулар үчүн толук жеткиликтүү болушу керек.

2. Бир нече үйүрдү багуу үчүн өзүнчө бөлүмдөргө бөлүнгөн канаттуулар үчүн ар бир бөлүмгө туура келген ачык аба мейкиндиктери башка үйүрлөр менен байланышты чектөө жана ар кандай үйүрдөгү канаттуулардын аралашып кетишине жол бербөө максатында бөлүнүшү керек.

3. Канаттуулар үчүн ачык асман алдындагы аянттар негизинен ар кандай өсүмдүктөрдөн турган өсүмдүктөр менен жабылышы керек.

4. Ачык аба мейкиндиктери канаттуулардын бүткүл ачык аба мейкиндигин тең салмактуу түрдө колдонушун камсыз кылуу үчүн, ачык аба мейкиндиктери канаттууларга жетиштүү сандагы коргоочу жайларды же баш калкалоочу жайларды, же болбосо, бадалдарды же дарактарды бүткүл ачык аба мейкиндигине жайылтышы керек.

5. Ачык асман алдындагы өсүмдүктөр азык заттардын ашыкча болушун азайтуу үчүн үзгүлтүксүз каралып турушу керек.

6. Ачык аба мейкиндиктери канаттуулар үйүнүн эң жакын чыгуу/кирүү чуңкурунан 150 м радиустан ашпашы керек. Бирок, имараттын эң жакын чуңкурунан 350 мге чейин узартууга жол берилет, эгерде аба ырайынын начар шарттарынан жана жырткычтардан жетиштүү сандагы баш калкалоочу жайлар ачык аба мейкиндигине бирдей бөлүштүрүлүп, бир гектарга кеминде төрт баш калкалоочу жай болсо. Каздар үчүн ачык аба мейкиндиги канаттуулардын чөп жегенге болгон муктаждыктарын канааттандырууга мүмкүндүк бериши керек.

#### 5-БӨЛҮМ

#### КОЁНДОР

#### 17-берене

Эне сүтү менен тамактандыруунун минималдуу мөөнөтү

Эмчек эмизүүчү коёндорду, айрыкча эне сүтү менен багуу үчүн (ЕС) 2018/848 Жобосунун II тиркемесинин II бөлүгүнүн 1.4.1(g) пунктунда көрсөтүлгөн минималдуу мөөнөт төрөлгөндөн кийин 42 күн болушу керек.

#### 18-берене

Ички жана тышкы аянттар үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети

Коёндор үчүн койлордун жыштыгы жана имараттын ичиндеги жана сыртындагы аянттар үчүн минималдуу бет I тиркеменин V бөлүгүндө белгиленгендей болушу керек.

#### 19-берене

Мобилдик же стационардык турак жайлардын мүнөздөмөлөрү жана техникалык талаптары

1. Жайлоо мезгилинде коёндор жайыттардагы көчмө жайларда же жайытка чыгууга мүмкүнчүлүгү бар туруктуу жайларда багылат.

2. Жайлоо мезгилинен тышкары, коёндорду өсүмдүктөрү бар ачык аянтка, жакшысы жайытка чыгууга мүмкүнчүлүгү бар бекитилген жайларда багуу мүмкүн.

3. Жайыттардагы көчмө турак жайлар жайыттарды максималдуу пайдаланууну камсыз кылуу үчүн мүмкүн болушунча тез-тез жылдырылышы керек жана коёндор жайыттын полунда оттой ала тургандай кылып курулушу керек.

#### 20-берене

Ички жана тышкы аянтчалардын мүнөздөмөлөрү жана техникалык талаптары

1. Стационардык жана көчмө турак жайлардагы ички мейкиндик төмөнкүдөй түрдө курулушу керек:

(а) анын бийиктиги бардык коёндордун кулактарын тик кармап турууга жетиштүү; (б)

ал коёндордун ар кандай топторун батыра алат жана которуп жатканда алардын тукумдарынын бүтүндүгүн сактоого мүмкүндүк берет. семиртүү этабы;

(в) эгиздерди, бооз жана көбөйүүчү коёндорду жаныбарлардын жыргалчылыгы үчүн белгилүү бир себептерден улам жана башка коёндор менен көз байланышын сактай алса, чектелген убакытка топон бөлүп коюуга болот;

(г) улак уядан алыстап, мышыктарды эмизүү үчүн уяга кайтып келиши мүмкүн;

(e) ал төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

(i) коёндордун бардык категориялары үчүн жетиштүү санда караңгы жашынуучу жайларды камтыган жабык баш калкалоочу жай; (ii) бардыгы

үчүн уяларга күтүлүп жаткан туулган күндөн кеминде бир жума мурун жана жок дегенде эмчек эмизүү аяктаганга чейин кирүү мүмкүнчүлүгү.  
комплекттердин иштөө мөөнөтү;

(iii) ар бир эмчек эмизүүчү аялга кеминде бирден уя болушу керек болгон, жетиштүү сандагы комплекттер үчүн уяларга кирүү мүмкүнчүлүгү; (iv)

коёндордун кемиришине мүмкүндүк берүүчү материалдар.

2. Стационардык турак жайы бар имараттардагы ачык аянтча төмөнкүдөй курулушу керек:

(a) анын минималдуу бетинде жетиштүү санда бийик платформалары бар жана бирдей бөлүштүрүлгөн;

(b) ал секирүү же казуу менен учууга жол бербөө үчүн жетиштүү бийик жана терең тосмолор менен курчалган;

(c) эгерде анын сырткы бетон аянты болсо, анда өсүмдүктөр менен капталган сырткы жолдун бөлүгүнө оңой жетүүгө болот. Мындай оңой жетүүгө мүмкүн болбосо, бетон аянтынын бети сырткы аянттын минималдуу бетин эсептөөгө киргизилбеси мүмкүн;

(f) ал төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

(i) коёндордун бардык категориялары үчүн жетиштүү сандагы караңгы жашынуучу жайларды камтыган жабык баш калкалоочу жай;

(ii) коёндордун кемиришине мүмкүндүк берүүчү материалдар.

## 21-берене

Өсүмдүктөр жана алардын мүнөздөмөлөрү, ошондой эле ачык асман алдындагы аймактар үчүн талаптар

1. Сырткы аянтчалардын өсүмдүктөрү коёндор үчүн жагымдуу боло тургандай кылып үзгүлтүксүз жана кам көрүлүшү керек.

2. Жайлоо мезгилинде жайыттар үзгүлтүксүз алмаштырылып турушу керек жана коёндордун жайыты оптималдаштырылгандай кылып башкарылышы керек.

## III БӨЛҮМ

### АКВАКУЛЬТУРА ЖАНЫБАРЛАРЫ

## 22-берене

Түр же түрлөр тобу боюнча аквакультура жаныбарлары үчүн деталдуу эрежелер

Аквакультура жаныбарларын өстүрүүчү операторлор II тиркемеде көрсөтүлгөн ар бир түргө же ар бир түрдүн тобуна карата малдын топтолуу жыштыгына жана өндүрүш системаларынын жана кармоо системаларынын өзгөчө мүнөздөмөлөрүнө карата деталдуу эрежелерди сакташы керек.

## IV БӨЛҮМ

### ИШТЕТИЛГЕН АЗЫК-ТҮЛҮК ЖАНА ТОЮТ

## 23-берене

Тамак-аш азыктарын кайра иштетүүдө уруксат берилген ыкмалар

1. Органикалык өндүрүштө тамак-аш азыктарын кайра иштетүүдө 2018/848 (ЕБ) Жобосунун II бөлүмүндө белгиленген принциптерге, атап айтканда, 7-беренедө белгиленген органикалык азык-түлүктү кайра иштетүүгө тиешелүү тиешелүү конкреттүү принциптерге, ошол Жобонун III бөлүмүнүн тиешелүү эрежелерине жана ага карата II тиркеменин IV бөлүгүндө белгиленген деталдуу өндүрүш эрежелерине жооп берген ыкмаларга гана уруксат берилет.

2. 2018/848 (ЕБ) Жобосунун II тиркемесинин VI бөлүгүнүн 3-пунктуна зыян келтирбестен, ион алмашуу жана адсорбциялык чайыр ыкмалары органикалык чийки заттарды даярдоо үчүн колдонулганда уруксат берилет:

(а) (ЕБ) № 609/2013 Жобосунун 1(1) беренесинин (а) жана (б) пункттарында тиешелүү түрдө көрсөтүлгөн продукциялар үчүн, эгерде бул ыкмаларды колдонуу ошол Жобонун жана анын негизинде кабыл алынган актылардын талаптарын аткаруу үчүн зарыл болсо, тиешелүү продукциялар үчүн ошол Жобонун 11(1) беренеси; же

(б) 2006/125/ЕС Директивасы менен жөнгө салынган продукциялар үчүн, эгерде бул ыкмаларды колдонуу төмөнкүлөргө жооп берсе ошол Директиванын талаптары.

3. Эгерде мүчө мамлекет 1-пунктта көрсөтүлгөн принциптерге жана эрежелерге шайкештигине карата белгилүү бир ыкманы баалоо керек же ошол ыкманы колдонуунун белгилүү бир шарттарын ушул Жобого киргизүү керек деп эсептесе, ал Комиссиядан мындай баалоону жүргүзүүнү сурана алат. Бул максатта ал Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге мындай шайкештиктин себептерин же ошол белгилүү бир шарттарды көрсөткөн досье жөнүндө кабарлайт жана досьенин Биримдиктин жана маалыматтарды коргоо боюнча улуттук мыйзамдарга ылайык жалпыга жеткиликтүү болушун камсыздайт.

Комиссия биринчи пункттада көрсөтүлгөн ар кандай суроо-талапты үзгүлтүксүз жарыялап турат.

4. Комиссия 3-пунктта көрсөтүлгөн досьени талдайт. Эгерде Комиссия тарабынан жүргүзүлгөн талдоо досьеде сүрөттөлгөн ыкма 1-пунктта көрсөтүлгөн принциптерге жана эрежелерге ылайык келет деген тыянакка келсе, Комиссия досьеде көрсөтүлгөн ыкманы ачык түрдө уруксат берүү же анын колдонуунун конкреттүү шарттарын ушул Жобого киргизүү максатында ушул Жобого өзгөртүүлөрдү киргизет.

5. Комиссия органикалык азык-түлүктү кайра иштетүү ыкмаларына уруксат берүүнү, анын ичинде алардын сыпаттамасын жана колдонуу шарттарын жаңы далилдер пайда болгондо же мүчө мамлекет тарабынан берилгенде карап чыгат.

#### 24-берене

Тоют азыктарын кайра иштетүүдө колдонууга уруксат берилген ыкмалар

1. Органикалык өндүрүштө тоют азыктарын кайра иштетүүдө (ЕБ) 2018/848 жобосунун II бөлүмүндө белгиленген принциптерге, атап айтканда, 8-беренедө белгиленген органикалык тоютту кайра иштетүүгө тиешелүү тиешелүү конкреттүү принциптерге, ошол жобонун III бөлүмүнүн тиешелүү эрежелерине жана ага карата II тиркеменин V бөлүгүндө белгиленген деталдуу өндүрүш эрежелерине жооп берген жана органикалык тоютту кайра иштетүүдө жана сактоодо жоголгон касиеттерди калыбына келтирбеген, кайра иштетүүдөгү шалаакылыктын кесепеттерин оңдобогон же бул продукциялардын чыныгы мүнөзүнө карата башкача жол менен жаңылыштырышы мүмкүн болгон ыкмаларга гана уруксат берилет.

2. Эгерде мүчө мамлекет 1-пунктта көрсөтүлгөн принциптерге жана эрежелерге шайкештигине карата белгилүү бир ыкманы баалоо керек же ошол ыкманы колдонуунун белгилүү бир шарттарын ушул Жобого киргизүү керек деп эсептесе, ал Комиссиядан мындай баалоону жүргүзүүнү сурана алат. Бул максатта ал Комиссияга жана башка мүчө мамлекеттерге мындай шайкештиктин себептерин же ошол белгилүү бир шарттарды көрсөткөн досье жөнүндө кабарлайт жана досьенин Биримдиктин жана маалыматтарды коргоо боюнча улуттук мыйзамдарга ылайык жалпыга жеткиликтүү болушун камсыздайт.

Комиссия биринчи пункттада көрсөтүлгөн ар кандай суроо-талапты үзгүлтүксүз жарыялап турат.

3. Комиссия 2-пунктта көрсөтүлгөн досьени талдайт. Эгерде Комиссия тарабынан жүргүзүлгөн талдоо досьеде сүрөттөлгөн ыкма 1-пунктта көрсөтүлгөн принциптерге жана эрежелерге ылайык келет деген тыянакка келсе, Комиссия досьеде көрсөтүлгөн ыкманы ачык түрдө уруксат берүү же анын колдонуунун конкреттүү шарттарын ушул Жобого киргизүү максатында ушул Жобого өзгөртүүлөрдү киргизет.

4. Комиссия органикалык тоютту кайра иштетүү ыкмаларына уруксат берүүнү, анын ичинде алардын сыпаттамасын жана колдонуу шарттарын жаңы далилдер пайда болгондо же мүчө мамлекет тарабынан берилгенде карап чыгат.

## V БӨЛҮМ

ОРГАНИКАЛЫК ЖАНА КОНВЕРЦИЯЛАНУУДАГЫ ӨСҮМДҮКТӨРДҮН БАЗАРЫНДАГЫ БОЛУШУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ  
КӨБӨЙҮҮЧҮ МАТЕРИАЛДАР, ОРГАНИКАЛЫК ЖАНЫБАРЛАР ЖАНА ОРГАНИКАЛЫК АКВАКУЛЬТУРА ЖАШ ТОПОЛОРУ

## 25-берене

## Мүчө мамлекеттер тарабынан берилүүчү маалымат

1. Мүчө мамлекеттер 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 53(6) беренесинин (а) пунктуна ылайык берилүүчү маалыматты 26(1) беренесинде көрсөтүлгөн маалымат базасынан жана 26(2) беренесинде жана тиешелүү болгон учурда, ошол Жобонун 26(3) беренесинде көрсөтүлгөн системалардан ушул Жобонун III тиркемесинин I бөлүгүндө көрсөтүлгөн спецификацияларга ылайык беришет.
2. Мүчө мамлекеттер ушул Жобонун II тиркемесинин I бөлүгүнүн 1.8.5-пунктуна жана ошол тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.4.3 жана 1.3.4.4-пункттарына ылайык берилген четтөөлөргө байланыштуу (ЕБ) 2018/848 Жобонун 53(6)-беренесинин (b) пунктуна ылайык берилүүчү маалыматты ушул Жобонун III тиркемесинин II бөлүгүндө белгиленген спецификацияларга ылайык беришет.
3. Мүчө мамлекеттер Комиссия тарабынан мүчө мамлекеттерге жыл сайын берилүүчү сурамжылоого жооп катары Биримдик рыногунда канаттуулар жана чочкolor үчүн органикалык белоктуу тоюттун болушу жана ошол Жобонун II тиркемесинин II бөлүгүнүн 1.9.3.1(c) жана 1.9.4.2(c) пункттарына ылайык берилген уруксат жөнүндө 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 53(6) беренесинин (c) пунктуна ылайык берилүүчү маалыматты беришет.
4. 1, 2 жана 3-пункттарда көрсөтүлгөн маалымат Комиссия тарабынан жеткиликтүү болгон форматта жана система аркылуу берилет. Бул маалымат жыл сайын 30-июнга чейин жана 2021-жылга карата биринчи жолу 2022-жылдын 30-июнуна чейин берилиши керек.
5. 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 53(6) беренесине ылайык мүчө мамлекеттерден алынган 1 жана 2-пункттарда айтылган маалымат 26(1) беренесинде айтылган маалымат базасына жана 26(2) беренесинде, ошондой эле тиешелүү болгон учурда, ошол Жобонун 26(3) беренесинде көрсөтүлгөн системаларга киргизилиши керек.

## VI БӨЛҮМ

АКЫРКЫ ЖАНА ӨТКӨЛ МЕЗГИЛДЕГИ ЖОБОЛОР

## 26-берене

## Өткөөл жоболор

1. Ушул Жобонун II бөлүмүнүн 3-бөлүмүнөн четтөө катары, ушул Жобо күчүнө кирген күнгө чейин (ЕС) № 834/2007 жана (ЕС) № 889/2008 эрежелерине ылайык курулган, кайра оңдолгон же колдонууга киргизилген жана ушул Жобонун 11-беренесинде белгиленгендей катуу конструкциядан турган сырткы аянттын бетинин кеминде жарымында талапты аткаруу үчүн тышкы жайларды капиталдык реконструкциялоо зарыл болгон жайлардагы чочко жаныбарлары бар чарбалар же өндүрүштүк бөлүмдөр 2029-жылдын 1-январынан тартып ошол беренеге ылайык келүүгө тийиш.
2. Ушул Жобонун II бөлүмүнүн 4-бөлүмүнөн четтөө катары, ушул Жобо күчүнө кирген күнгө чейин (ЕС) № 834/2007 жана (ЕС) № 889/2008 эрежелерине ылайык курулган, оңдолгон же пайдаланууга берилген жана ушул Жобонун 15(2) беренесинин (b) пунктунда белгиленген үйдүн ичиндеги үйдөн верандага чейинки чуңкурлардын жалпы узундугу боюнча талапты аткаруу үчүн жаныбарлардын жайларын оңдоо зарыл болгон канаттуулар үйлөрү же өндүрүштүк бирдиктери 2024-жылдын 1-январынан тартып бул пунктка ылайык келүүгө тийиш.

3. Ушул Жобонун II бөлүмүнүн 4-бөлүмүнөн четтөө катары, имараттын сырткы бөлүгү бар канаттуулар үйлөрү бар чарбалар же өндүрүштүк бирдиктер, ушул Жобо күчүнө кирген күнгө чейин (ЕС) № 834/2007 жана (ЕС) № 889/2008 эрежелерине ылайык курулган, оңдолгон же пайдаланууга берилген жана ушул Жобонун I тиркемесинин IV бөлүгүндө белгиленгендей, малдын тыгыздыгын жана минималдуу ички аянттарды эсептөө боюнча талаптарды аткаруу үчүн имараттын ичиндеги малдын тыгыздыгын олуттуу түрдө азайтуу же имараттарды оңдоо зарыл болгон чарбалар же өндүрүштүк бирдиктер, ошол эле учурда 15(2) беренесинин (с) пунктун сактоо менен, 2024-жылдын 1-январынан тартып бул жоболорго ылайык келүүгө тийиш.

4. Ушул Жобонун II бөлүмүнүн 4-бөлүмүнөн четтөө катары, ушул Жобо күчүнө кирген күнгө чейин (ЕС) № 834/2007 жана (ЕС) № 889/2008 эрежелерине ылайык курулган, кайра оңдолгон же пайдаланууга берилген жана 15(3)-берененин (с) пунктунда белгиленген катуу тосмолорго же ушул Жобонун 15(5)-беренесинде белгиленген отургучтарга же бийик отургучтарга коюлган талаптарга жооп берүү үчүн жаныбарлардын жайларын оңдоо же жабдууларды алмаштыруу зарыл болгон канаттуулар үйлөрү же өндүрүштүк бирдиктер 2024-жылдын 1-январынан тартып ушул жоболорго ылайык келүүгө тийиш.

5. Ушул Жобонун II бөлүмүнүн 4-бөлүмүнөн четтөө катары, ушул Жобо күчүнө кирген күнгө чейин (ЕС) № 834/2007 жана (ЕС) № 889/2008 эрежелерине ылайык курулган, кайра оңдолгон же пайдаланууга берилген жана жаныбарлардын жайларын капиталдык оңдоо же жабдууларды алмаштыруу ушул Жобонун 15(4) беренесинин (b) жана (с) пункттарында тиешелүүлүгүнө жараша белгиленген катмарлардын максималдуу санына жана кык тазалоо системасына коюлган талаптарды аткаруу үчүн зарыл болгон көп кабаттуу канаттуулар үйлөрү бар чарбалар же өндүрүштүк бирдиктер 2029-жылдын 1-январынан тартып бул пункттарды аткарууга тийиш.

6. Ушул Жобонун II бөлүмүнүн 4-бөлүмүнөн четтөө катары, ушул Жобо күчүнө кирген күнгө чейин (ЕС) № 834/2007 жана (ЕС) № 889/2008 эрежелерине ылайык курулган, кайра курулган же колдонууга берилген жана ушул Жобонун 16 (б) беренесинде белгиленген максималдуу радиус боюнча талапты аткаруу үчүн имараттардын түзүлүшүн олуттуу өзгөртүү же кошумча жер сатып алуу зарыл болгон канаттуулар үйлөрү бар чарбалар же өндүрүштүк бирдиктер 2029-жылдын 1-январынан тартып бул жобону аткарууга тийиш.

7. Ушул Жобонун I тиркемесинин IV бөлүгүнүн 2-бөлүмүнөн четтөө катары, ушул Жобо күчүнө кирген күнгө чейин (ЕС) № 834/2007 жана (ЕС) № 889/2008 эрежелерине ылайык курулган, кайра курулган же колдонууга киргизилген жана ушул Жобонун I тиркемесинин IV бөлүгүнүн 2-бөлүмүнүн эрежелерин сактоо үчүн канаттуулар үйүнүн түзүлүшүн олуттуу өзгөртүү же кошумча жер сатып алуу зарыл болгон канаттуулар чарбаларында торпокторду өндүрүүчү чарбалар же өндүрүштүк бөлүмдөр үчүн, 2029-жылдын 1-январынан тартып ушул Жобонун I тиркемесинин IV бөлүгүнүн 2-бөлүмүндө белгиленген торпоктор жана бир тууган короздор үчүн койлордун тыгыздыгына жана ички жана тышкы аянттардын минималдуу бетине ылайык келүүгө тийиш.

27-берене

Күчүнө кирүү жана колдонуу

Бул Жобо Европа Биримдигинин расмий журналында жарыялангандан кийин жыйырманчы күнү күчүнө кирет.

Ал 2021-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

Бул Жобо толугу менен милдеттүү болуп саналат жана бардык мүчө мамлекеттерде түздөн-түз колдонулат.

2020-жылдын 26-мартында Брюсселде түзүлгөн.

Комиссия үчүн  
Президент  
Урсула фон дер Лейен

## I ТИРКЕМЕ

ИЧКИ ЖАНА ТЫШКЫ АЯНТТАР ҮЧҮН ТАМАКТАНУУНУН ТЫГЫЗДЫГЫ ЖАНА МИНИМАЛДУУ БЕТТИН ЭРЕЖЕЛЕРИ  
II БӨЛҮМДӨ КӨРСӨТҮЛГӨН МАЛ ҮЧҮН

I бөлүк: 3-беренде айтылгандай, бодо мал, кой, бечера жана жылкы жаныбарлары үчүн имараттын ичиндеги жана сыртындагы жайыттардын жыштыгы жана минималдуу бети

## 1. Бодо мал

	Жабык аянт (жаныбарлар үчүн жеткиликтүү таза аянт)		Ачык аянтча (жайыттан тышкары машыгуу аянты)
	Тирүү салмактын минималдуу өлчөмү (кг)	м2 /баш	м2 /баш
	100гө чейин	1,5	1,1
	200гө чейин	2,5	1,9
	350гө чейин	4,0	3
	350дөн ашык	5 кеминде 1 м2 / 100 кг менен	3,7 минималдуу салмагы 0,75 м2 / 100 кг
Сүттүү уйлар		6	4,5
Асыл тукум үчүн букалар		10	30

## 2. Кой жана бекон жаныбарлары

	Жабык аянт (жаныбарлар үчүн жеткиликтүү таза аянт)		Ачык аянтча (жайыттан тышкары машыгуу аянты)
	м2 /баш		м2 /баш
Кой	1,5		2,5
Козу	0,35		0,5
Эчки	1,5		2,5
Бала	0,35		0,5

## 3. Жылкы жаныбарлары

	Жабык аянт (жаныбарлар үчүн жеткиликтүү таза аянт)		Ачык аянтча (жайыттан тышкары машыгуу аянты)
	Тирүү салмактын минималдуу өлчөмү (кг)	м2 /баш [кутулардын өлчөмү аттардын боюна жараша]	м2 /баш
Жылкы жаныбарларын көбөйтүү жана бордоо	100гө чейин	1,5	1,1
	200гө чейин	2,5	1,9
	350гө чейин	4,0	3
	350дөн ашык	5 кеминде 1 м2 / 100 кг менен	3,7 минималдуу салмагы 0,75 м2 / 100 кг

II бөлүк: бөлүмүндө айтылгандай, моюн жаныбарлары үчүн ачык аянттардагы малдын жыштыгы жана минималдуу бети  
6-берене

Моюн жаныбарларынын түрлөрү	Ар бир короо же ар бир калем үчүн сырткы аянт үчүн минималдуу бет	Малдын жыштыгы, гектарына жеткен малдын максималдуу саны (*)
Сика бугусу Cervus nippon	1 га	15
Бугу Оңго, оңго	1 га	15
Кызыл бугу Cervus elaphus	2 га	7
Ата Дөөттүн бугусу Элафур давидианус	2 га	7
Бирден ашык мочевина түрү	3 га	7 эгерде кызыл бугу же Пере Дэвиддин бугулары үйүрдүн бир бөлүгү болсо; 15 эгерде кызыл бугу да, Пере да болбосо Дөөттүн бугулары үйүрдүн бир бөлүгү

(\*) Бир моюн аарысына 18 айга чейинки эки моюн аары эсептелет.

III бөлүк: 10-беренедө айтылгандай, чочко жаныбарлары үчүн үйдүн ичиндеги жана сыртындагы жайлардын тыгыздыгы жана минималдуу бети

		Жабык аянт (чочко жаныбарлары үчүн жеткиликтүү болгон таза аянт, анын ичинде ички өлчөмдөр, анын ичинде аштоолор бар, бирок чочко жаныбарлары жата албаган жем салгычтарды кошпогондо)	Ачык аянтча
	Тирүү салмактын минималдуу өлчөмү (кг)	м2 /баш	м2 /баш
Тооктор эмчектен чыкканга чейин тууп жаткан чочколор		Бир себүүгө 7,5	2,5
Чочко жаныбарларын семиртүү Эмчектен ажыратуучулар, багуучу чочколор, алтын торпоктор, багуучу камандар	35 кг ашык эмес	0,6	0,4
	35 кг ашык, бирок 50 кг ашык эмес	0,8	0,6
	50 кг ашык, бирок 85 кг ашык эмес	1,1	0,8
	85 кг ашык, бирок 110 кг ашык эмес	1,3	1
	110 кг ашык	1,5	1,2
Ургаачы чочконун тукуму Кургак кош бойлуу чочколор		2,5	1,9
Эркек тукум чочко жаныбары Кабан		6 10 эгер калемдер табигый кызмат үчүн колдонулса	8

IV бөлүк: 14-беренедө жана 15(2)(с) жана (б)-беренелерде айтылгандай, үйдүн ичиндеги жана сыртындагы канаттуулар үчүн малдын жыштыгы жана минималдуу бети, ошондой эле ...да айтылгандай отургучтар же көтөрүлгөн отургучтар.

15(5)-берене

1. Ата-энеси Gallus gallus келечектеги жумуртка таштоочу тооктор үчүн инкубациялык жумурткаларды өндүрүү үчүн арналган жана ата-энеси Gallus gallus келечектеги бордоо үчүн инкубациялык жумурткаларды өндүрүү үчүн арналган Gallus gallus:

Жашы	18 жума
Ички аймак үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети Канаттуулар үйүнүн ички аянтынын пайдалуу аянтынын бир м2ине төлдөтүүчү канаттуулардын максималдуу саны	6
Келечектеги жумуртка тууп жаткан тооктор үчүн канаттууларды көбөйтүү үчүн отургучтар Алабуга/кушка минималдуу см	18
Уялар	Бир уяда 7 ургаачы куш же жалпы уяда 120 см2 /ургаачы куш
Сырткы аянт үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети Сырткы аймактагы ар бир куш үчүн минималдуу м2	4

2. Короздор жана бир тууган короздор:

Ички аймак үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети Канаттуулар үйүнүн ички аянтынын пайдалуу аянтынын бир м2ине төлдүн тыгыздыгы	21 кг тирүү салмакта/м2
Отургучтар же көтөрүлгөн отургучтар же экөө тең	Куштун ар бир учунан кеминде 10 см бийиктикте отургучтардын же көтөрүлгөн отургучтардын айкалышы же экөө тең же кеминде 100 см2 көтөрүлгөн отургуч/куш деңгээли
Сырткы аянт үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети Сырткы аймактагы ар бир куш үчүн минималдуу м2	1

3. Эт жана жумуртка өндүрүү үчүн багылган кош максаттуу штамдарды кошо алганда, жумуртка тууй турган тооктор:

Ички аймак үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети Канаттуулар үйүнүн ички аянтынын пайдалуу аянтынын бир м2ине канаттуулардын максималдуу саны	6
Орундуктар Алабуга/кушка минималдуу см	18
Уялар	Ар бир уяга 7 жумуртка тукумдуу тоок же жалпы уя болгон учурда 120 см2 / жумуртка тукумдуу тоок
Сырткы аянт үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети Сырткы аймактагы ар бир куш үчүн минималдуу м2	4

## 4. Бордоочу үй канаттуулары Gallus gallus:

Ички аймак үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети Канаттуулар үйүнүн ички аянтынын пайдалуу аянтынын бир м2ине төлдүн тыгыздыгы	21 кг тирүү салмакта/м2
Отургучтар же көтөрүлгөн отургучтар же экөө тең	Куштун отургучтарынын же көтөрүлгөн отургучтардын ар кандай айкалышы, же болбосо, кеминде 5 см бийиктиктеги алабуга/куштун отургучунун/куштун отургучунун/ куштун отургучунун/куштун отургучунун деңгээлин камсыз кылган экөө тең
Үйлөрдүн сырткы аянты үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети	4
Сырткы аймактагы ар бир куш үчүн минималдуу м2	
Мобилдик үйлөр үчүн сырткы аянт үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети	2,5
Сырткы аймактагы ар бир куш үчүн минималдуу м2	

## 5. Бордоого арналган үй канаттуулары Gallus gallus: capons жана poulaides:

Ички аймак үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети Канаттуулар үйүнүн ички аянтынын пайдалуу аянтынын бир м2ине төлдүн тыгыздыгы	21 кг тирүү салмакта/м2
Отургучтар же көтөрүлгөн отургучтар же экөө тең	Куштун отургучтарынын же көтөрүлгөн отургучтардын ар кандай айкалышы, же болбосо, кеминде 5 см бийиктиктеги алабуга/куштун отургучунун/куштун отургучунун/ куштун отургучунун/куштун отургучунун деңгээлин камсыз кылган экөө тең
Сырткы аянт үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети	4
Сырткы аймактагы ар бир куш үчүн минималдуу м2	

## 6. Gallus gallustan башка семиртүүчү канаттуулар: бүтүндөй кууруу үчүн сатылган же ... үчүн арналган үндүк Meleagris gallopavo кесүү:

Ички аймак үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети Канаттуулар үйүнүн ички аянтынын пайдалуу аянтынын бир м2ине төлдүн тыгыздыгы	21 кг тирүү салмакта/м2
Отургучтар же көтөрүлгөн отургучтар же экөө тең	Куштун отургучтарынын же көтөрүлгөн отургучтардын ар кандай айкалышы, же болбосо, кеминде 10 см бийиктиктеги отургуч/куштун отургуч деңгээлин же кеминде 100 см бийиктиктеги отургуч/куштун отургуч деңгээлин камсыз кылган экөө тең
Сырткы аянт үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети	10
Сырткы аймактагы ар бир куш үчүн минималдуу м2	

## 7. Gallus gallus башка канаттууларды бордоп семиртүү: Goese Anser anser domesticus:

Ички аймак үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети Канаттуулар үйүнүн ички аянтынын пайдалуу аянтынын бир м2ине төлдүн тыгыздыгы	21 кг тирүү салмакта/м2
Сырткы аянт үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети	15
Сырткы аймактагы ар бир куш үчүн минималдуу м2	

8. Gallus gallustan башка семиртүүчү канаттуулар: Пекин өрдөктөрү *Anas platyrhynchos domesticus*, мускус өрдөктөрү *Cairina moschata* жана гибридер жана Mulard өрдөктөрү *Cairina moschata* × *Anas platyrhynchos*:

Ички аймак үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети Канаттуулар үйүнүн ички аянтынын пайдалуу аянтынын бир м2ине төлдүн тыгыздыгы	21 кг тирүү салмакта/м2
Сырткы аянт үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети Сырткы аймактагы ар бир куш үчүн минималдуу м2	4,5

9. Gallus gallus башка канаттууларды семиртүүчү: Гвинея канаттуулары *Numida meleagris* f. үй ичи:

Жабык жай үчүн малдын тыгыздыгы жана минималдуу бети. Канаттуулар үйүнүн жабык аянтынын пайдалуу аянтынын бир м2ине малдын тыгыздыгы.	21 кг тирүү салмакта/м2
Отургучтар же көтөрүлгөн отургучтар же экөө тең	Куштун отургучтарынын же көтөрүлгөн отургучтардын ар кандай айкалышы, же болбосо, кеминде 5 см бийиктиктеги алабуга/куштун отургучунун/куштун отургучунун/ куштун отургучунун/куштун отургучунун деңгээлин камсыз кылган экөө тең
Сырткы аянт үчүн кампанын тыгыздыгы жана минималдуу бети Сырткы аймактын минималдуу м2 /куш	4

V бөлүк: 18-беренедө айтылгандай, коёндор үчүн үйдүн ичиндеги жана сыртындагы жайлардын тыгыздыгы жана минималдуу бети

1. Ички аймак үчүн

	Эс алуу үчүн имараттын ичиндеги аянт (платформалар м2 /башты кошпогондо, ар бир жаныбар үчүн колдонууга ылайыктуу таза аянт) Кадимки турак жай	Эс алуу үчүн имараттын ичиндеги аянт (платформалар м2 /башты кошпогондо, ар бир жаныбар үчүн колдонууга ылайыктуу таза аянт) Мобилдик турак жай
Эгерде тирүү салмагы 6 кгдан төмөн болсо, эмчек эмизүү комплекти менен жүргүзүлөт. Эгерде тирүү салмагы 6 кгдан жогору болсо, 0,72 м2 / эгиздер комплекти менен эмчек эмизишет .	Эгерде тооктун тирүү салмагы 6 кгдан төмөн болсо, комплекти менен 0,6 м2 /тоок , эгерде тооктун тирүү салмагы 6 кгдан жогору болсо, комплекти менен 0,72 м2 /тоок	
Кош бойлуу коёндор жана көбөйүүчү ургаачы коёндор	Эгерде тирүү салмагы 6 кгдан төмөн болсо, 0,5 м2 / кош бойлуу ургаачы же репродуктивдүү ургаачы , эгерде тирүү салмагы 6 кгдан жогору болсо, 0,62 м2 /кош бойлуу ургаачы же репродуктивдүү ургаачы	Эгерде тирүү салмагы 6 кгдан төмөн болсо, 0,5 м2 / кош бойлуу ургаачы же репродуктивдүү ургаачы , эгерде тирүү салмагы 6 кгдан жогору болсо, 0,62 м2 /кош бойлуу ургаачы же репродуктивдүү ургаачы
Коёндорду эмчектен ажыратуудан союуга чейин семиртүү Алмаштыруучу коёндор (бордоо мөөнөтү аяктагандан кийин 6 айга чейин)	0,2	0,15
Чоңдор	0,6 1 эгерде теке алуу жупташуу үчүн болсо	0,6 1 эгерде теке алуу жупташуу үчүн болсо

## 2. Сырткы аянт үчүн

	Сырткы аянт (өсүмдүктөрү бар, жакшысы жайыт) (платформаларды кошпогондо, бир жаныбар үчүн колдонууга ылайыктуу таза аянт м2 /баш)  Кадимки турак жай	Сырткы аянт (платформаларды кошпогондо, ар бир жаныбар үчүн колдонууга ылайыктуу таза аянт м2 /баш)  Мобилдик турак жай
Эмчектен чыгарганга чейин бала эмизүү комплекттер менен жүзүлөт	2,5 м2 / комплекттер менен	комплекттери менен 2,5 м2 / дое
Кош бойлуу аялдар/Репродуктивдүү аялдар	2,5	2,5
Коёндорду эмчектен ажыратуудан союуга чейин семиртүү Алмаштыруучу коёндор (бордоо мөөнөтү аяктагандан кийин 6 айга чейин)	0,5	0,4
Чоңдор	2,5	2,5

## II ТИРКЕМЕ

ТАМАКТАНУУНУН ТЫГЫЗДЫГЫНА ЖАНА АНЫН ӨЗГӨЧӨ МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮНӨ КАРАТА ДЕТАЛДУУ ЭРЕЖЕЛЕР  
АКВАКУЛЬТУРА ЖАНДЫКТАРЫ ҮЧҮН ӨНДҮРҮШ СИСТЕМАСЫ ЖАНА КАМСЫЗДОО СИСТЕМАСЫ  
22-БЕРЕНЕДЕ

## I бөлүк: Таза суудагы лосось балыктары

Күрөң форель (*Salmo trutta*) – Асан-үсөн форель (*Oncorhynchus mykiss*) – Америкалык өзөн форель (*Salvelinus fontinalis*) – Лосось (*Salmo salar*) – Арктика кара балыгы (*Salvelinus alpinus*) – Боз (*Thymallus thymallus*) – Америкалык көл форели (же боз форел) (*Salvelinus namaycush*) – Нухен (*Hucho hucho*)

Өндүрүш системалары	Өсүп келе жаткан ферма системалары ачык системалардан азыктанышы керек. Агым ылдамдыгы малдын кычкылтек менен каныгуусун кеминде 60% камсыз кылып, алардын ыңгайлуулугун жана айыл чарба агындыларын алып салууну камсыз кылышы керек.
Максималдуу байпак жыштыгы	15 кг/м3 төмөн тизмеде жок лосось түрлөрү Лосось 20 кг/м3 Күрөң форель жана асан-үсөн форель 25 кг/м3 Арктикалык кара көмүр 25 кг/м3

## II бөлүк: Деңиз суусундагы лосось балыктары

Лосось (*Salmo salar*), Күрөң форель (*Salmo trutta*) – Күнөстүү форель (*Oncorhynchus mykiss*)

Максималдуу байпак жыштыгы	10 кг/м3 таза калемдерде
----------------------------	--------------------------

III бөлүк: треска (*Gadus morhua*) жана башка *Gadidae*, деңиз басы (*Dicentrarchus labrax*), брусчатка (*Sparus aurata*), жупуну (*Argyrosomus regius*), калканчтуу (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]), кызыл чочко (*Pagrus pagrus* S red (*Spargus* red)), *ocellatus*) жана башка *Sparidae* жана *spinefeet* (*Siganus* spp.)

Өндүрүш системалары	Балыктардын оптималдуу жыргалчылыгын камсыз кылуу үчүн деңиз агымынын минималдуу ылдамдыгы менен ачык сууну кармоо системаларында (тор калкандар/капастар) же кургактагы ачык системаларда.
Максималдуу байпак жыштыгы	Турботтон башка балыктар үчүн: 15 кг/м3 Турбот үчүн: 25 кг/м2

IV бөлүк: Суу ташкындары жана жээктеги лагуналардагы топурак көлмөлөрдөгү деңиз алабугасы, деңиз леңц балыгы, майда балыктар, кефаль балыктары (*Liza*, *Mugil*) жана жыланбалык (*Anguilla* spp.)

Кармоо системасы	Салттуу туздуу көмүрлөр аквакультура өндүрүш бөлүмдөрүнө жана суу ташкындары көп болгон аймактардагы ушул сыяктуу жер көлмөлөрүнө айландырылды
Өндүрүш системалары	Түрлөрдүн жыргалчылыгын камсыз кылуу үчүн суунун жетиштүү түрдө жаңыртылышы керек. Дамбанын кеминде 50% өсүмдүк каптамасы менен капталышы керек. Саздак жерлердеги тазалоочу көлмөлөр талап кылынат.
Максималдуу байпак жыштыгы	4 кг/м3

## V бөлүк: Таза суудагы бекир балыктары

Каралган түр: *Acipenser* тукуму

Өндүрүш системалары	Ар бир багуучу жайдагы суунун агымы жаныбарлардын жыргалчылыгын камсыз кылуу үчүн жетиштүү болушу керек. Агын суулар келген сууга барабар сапатта болушу керек.
Максималдуу байпак жыштыгы	30 кг/м3

## VI бөлүк: Ички суулардагы балыктар

Керектүү түрлөр: Карп тукуму (*Cyprinidae*) жана поликультура контекстиндеги башка тиешелүү түрлөр, анын ичинде алабуга, чуртан, сом, корегониддер, осетр.

Монокультурадагы алабуга (*Perca fluviatilis*)

Өндүрүш системалары	Мезгил-мезгили менен толугу менен кургатылууга тийиш болгон балык көлмөлөрүндө жана көлдөрдө. Көлдөр кургак жерлерде өсүмдүктөрдү өстүрүүнү кошо алганда, органикалык өндүрүшкө гана арналышы керек. Балык кармоочу жай таза суу кирүүчү жай менен жабдылышы жана балыктар үчүн оптималдуу ыңгайлуулукту камсыз кылуу үчүн өлчөмү болушу керек. Балыктар кармалгандан кийин таза сууда сакталышы керек. Органикалык аквакультура эрежелерине ылайык, дыйканчылык ишине катышпаган тышкы жер тилкелери үчүн буфердик зона катары ички суу бирдиктеринин айланасындагы табигый өсүмдүктөр өскөн жерлер каралышы керек. Өстүрүү үчүн "поликультура" колдонулушу керек, эгерде көл балыктарынын башка түрлөрү үчүн ушул спецификацияларда белгиленген критерийлер тийиштүү түрдө сакталса.
Максималдуу байпак жыштыгы	Түрлөрдүн жалпы өндүрүшү жылына гектарына 1500 кг балык менен чектелген (өндүрүштүк системанын өзгөчөлүгүнө байланыштуу айыл чарбасынын түшүмү катары берилген).
Монокультурадагы алабугалар үчүн гана максималдуу жыштык	20 кг/м3

VII бөлүк: Пенейд креветкалары жана тузсуз суу креветкалары (*Macrobrachium* spp.)

Өндүрүш системалары	Көлмө куруудагы айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин минималдаштыруу үчүн жайгашкан жери стерилдүү чопо жерлерде болушу керек. Көлмөлөр табигый мурдатан бар чоподон курулушу керек.
Максималдуу байпак жыштыгы	Үрөн себүү: личинкалардан кийин эң көп дегенде 22 жолу/м2 Максималдуу тез биомасса: 240 г/м2

## VIII бөлүк: Рактар

Каралган түр: *Astacus astacus*.

Максималдуу байпак жыштыгы	Кичинекей рактар үчүн (< 20 мм): 1 м2ге 100 баш Орточо өлчөмдөгү (20-50 мм) рактар үчүн: м2ге 30 баш Чоң рактар үчүн (> 50 мм): жетиштүү жашынуучу жайлар болсо, м2ге 5 баш.
----------------------------	--

## IX бөлүк: Моллюскалар жана эхинодермалар

Өндүрүш системалары	Узун жиптер, салдар, түпкү культуралар, тор баштыктар, капастар, лотоктор, чырак торлору, бушот мамылары жана башка кармоо системалары. Салдарда мидия өстүрүү үчүн түшүрүүчү аркандардын саны ар бир чарчы метр аянтка бирден ашпашы керек. Түшүрүүчү аркандын максималдуу узундугу 20 метрден ашпашы керек. Түшүрүүчү аркандарды ичкертүү өндүрүш цикли учурунда жүргүзүлбөшү керек, бирок түшүрүүчү аркандарды балыктын тыгыздыгын көбөйтпөстөн бөлүүгө болот.
---------------------	---

X бөлүк: Тропикалык таза суу балыктары: сүт балыгы (*Chanos chanos*), тилапия (*Oreochromis spp.*), сиам сом балыгы (*Pangasius spp.*)

Өндүрүш системалары	Көлмөлөр жана тор капастар
Максималдуу байпак жыштыгы	Тыгыздыгы: 10 кг/м <sup>3</sup> Ореохромис: 20 кг/м <sup>3</sup>

## III ТИРКЕМЕ

## 25-БЕРЕЕНДЕ КӨРСӨТҮЛГӨН МҮЧӨ МАМЛЕКЕТТЕР ТАРАБЫНАН БЕРИЛҮҮЧҮ МААЛЫМАТ

I бөлүк: 26(1)-беренде айтылган маалымат базасынан жана беренде айтылган системалардан алынган маалымат

26(2)-берене жана тиешелүү болгон учурда, (ЕБ) 2018/848 Жобосунун 26(3)-беренесинде

1. 26(1)-беренде айтылган маалымат базасында же (ЕС) 2018/848 Жобосунун 26(2)(а)-беренесинде айтылган системаларда сакталган ар бир конкреттүү категория үчүн көчөттөрдү кошпогондо, бирок үрөндүк картошканы кошкондо, органикалык жана конверсияланган өсүмдүктөрдүн репродуктивдүү материалынын болушу жөнүндө маалымат төмөнкүлөрдү камтышы керек:

— илимий жана жалпы аталышы (жалпы жана латынча аталышы);

— материалдын ар түрдүүлүгү же гетерогендик аталышы;

— операторлор тарабынан болжолдонгон конвертацияланган сан (бирдиктердин жалпы саны же үрөндүн салмагы);

— операторлор тарабынан бааланган органикалык сан (бирдиктердин жалпы саны же үрөндүн салмагы);

— 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 26(2) беренесине ылайык маалымат жүктөгөн операторлордун саны ыктыярдуу негизде.

Бул пункттун максаттары үчүн "көчөт" деген сөз кесилген эмес, уруктан пайда болгон жаш өсүмдүктү билдирет.

2. Системаларда сакталган ар бир түр үчүн органикалык аквакультура жаш балыктарынын болушу жөнүндө маалымат (ЕБ) 2018/848 Жобосунун 26(2) беренесинин (с) пунктунда көрсөтүлгөн төмөнкүлөрдү камтыйт:

— түр жана уруу (жалпы жана латынча аталышы);

— тиешелүү болгон учурда породадар жана штаммдар;

— органикалык катары сатууга боло турган жашоо стадиясы (мисалы, жумуртка, чабак, жаш чабактар);

— операторлор тарабынан болжолдонгон жеткиликтүү сан;

— 2006/88/ЕС Кеңеш Директивасына ылайык ден соолук абалы ( 1 );

— 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 26(2) беренесине ылайык маалымат жүктөгөн операторлордун саны ыктыярдуу негизде.

3. 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 26(2) беренесинин (b) пунктунда көрсөтүлгөн системаларда сакталган ар бир түр үчүн органикалык жаныбарлардын болушу жөнүндө маалымат төмөнкүлөрдү камтышы керек:

— түр жана уруу (жалпы жана латынча аталышы);

— породадар жана штаммдар;

— өндүрүштүк максаттар: эт, сүт, кош максатта же асыл тукум;

— жашоо стадиясы: бойго жеткен же жаш жаныбарлар (б.а., 6 айдан кичүү бодо мал, бойго жеткен бодо мал);

— операторлор тарабынан болжолдонгондой, жеткиликтүү болгон жаныбарлардын саны (жалпы саны);

— жаныбарлардын ден соолугунун горизонталдык эрежелерине ылайык ден соолук абалы

— 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 26(2) беренесине ылайык маалымат жүктөгөн операторлордун саны ыктыярдуу негизде.

4. Тиешелүү болгон учурда, органикалык өндүрүшкө ылайыкташтырылган органикалык породадардын жана штаммдардын болушу жөнүндө маалымат 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 26(3) беренесинде көрсөтүлгөн түрлөр үчүн төмөнкүлөр камтылат:

— түр жана уруу (жалпы жана латынча аталышы);

— породадар жана штаммдар;

— өндүрүштүк максаттар: эт, сүт, кош максатта же асыл тукум;

( 1 ) Аквакультура жаныбарларына жана алардын продукцияларына жаныбарлардын ден соолугуна коюлган талаптар жана суу жаныбарларындагы айрым оорулардын алдын алуу жана көзөмөлдөө жөнүндө 2006-жылдын 24-октябрындагы 2006/88/ЕС Кеңештин Директивасы (ОJ L 328, 24.11.2006, 14-бет).

— операторлор тарабынан болжолдонгондой, жеткиликтүү болгон жаныбарлардын саны (жалпы саны); — жаныбарлардын ден соолугунун горизонталдык эрежелерине ылайык

ден соолугунун абалы; — 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 26(3) беренесине ылайык маалымат жүктөгөн операторлордун саны ыктыярдуу негизде.

5. Тиешелүү учурларда, 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 26(3) беренесинде көрсөтүлгөн органикалык дан өсүмдүктөрүнүн болушу жөнүндө маалымат төмөнкүлөрдү камтышы керек: — түр жана уруу (жалпы жана латынча аталышы);

— породадар жана штаммдар

— өндүрүш максаттары: эт, жумуртка, кош максатта же асыл тукум мал; — операторлор

тарабынан болжолдуу түрдө жеткиликтүү болгон саны (жаныбарлардын жалпы саны); — багып

өстүрүү системасы (көп баскычтуубу же жокпу, көрсөтүңүз);

— жаныбарлардын ден соолугунун горизонталдык эрежелерине ылайык ден соолук абалы;

— 2018/848 (ЕБ) Жобосунун 26(3) беренесине ылайык маалымат жүктөгөн операторлордун саны ыктыярдуу негизде.

II бөлүк: (ЕБ) 2018/848 Жобосунун II тиркемесинин I бөлүгүнүн 1.8.5-пунктуна жана ошол 1-тиркеменин II бөлүгүнүн 1.3.4.3 жана 1.3.4.4-пунктарына ылайык берилген четтөөлөр жөнүндө маалымат. (ЕБ) Жобосунун II тиркемесинин I бөлүгүнүн 1.8.5-пунктуна ылайык берилген четтөөлөр

жөнүндө маалымат

2018/848 төмөнкүлөрдү камтышы

керек: — илимий жана жалпы аталышы (жалпы жана латын аталышы);

— сорт; —

четтөөлөрдүн саны жана уруктардын жалпы салмагы же четтетилген өсүмдүктөрдүн саны; — четтөөнүн

негиздемелери: изилдөө үчүнбү, ылайыктуу сорттун жоктугу үчүнбү, сактоо максатындабы же башка үчүнбү себептер;

— тиешелүү болгон учурда, изилдөө максатында эмес, башка себептерден улам четтөөлөргө карата, колдонулбай турган түрлөрдүн тизмеси алар органикалык түрдө жетиштүү деңгээлде жеткиликтүү болгондуктан, аларга карата жеңилдик берилет.

2. Ар бир салттуу мал түрү үчүн (бодо мал, жылкы, кой, бекон, чочко жана моюн жаныбарлары, коёндор, үй канаттуулары) 2018/848 (ЕБ) Жобосунун II тиркемесинин II бөлүгүнүн 1.3.4.3 жана 1.3.4.4 пункттарына ылайык берилген четтөөлөр жөнүндө маалымат төмөнкүлөрдү камтышы керек: — илимий жана жалпы аталышы (жалпы жана латынча аталышы, б.а. түрү жана уруусу); —

породалар жана штаммдар;

— өндүрүш максаттары: эт, сүт, жумуртка, кош максатта же асыл тукум малды багуу; —

четтетүүлөрдүн саны жана четтетилген жаныбарлардын жалпы саны; — четтетүүнүн

негиздемелери: ылайыктуу жаныбарлардын жоктугу же башка себептер.